

ек. колубузда!

Бермет МАТКЕРИМОВА, "Кыргыз Туусу"

Өнөр – арыбас



Инженердик жана Табигый Илимдер факультеттеринин имараты



бүтүрүүчүлөрүбүз менен байланышыбыз бекем. 20дан ашык чет өлкөдө ийгиликтүү иштеп жатышкан бүтүрүүчүлөрүбүз бар.

– Кыргыз-Түрк "Манас" университети өткөн жылы «Kyrgyz tourism awards-2014» долбоорунун эң мыкты билим, эң мыкты идея үчүн сыйлыгына татыды.

– Анткени, университетте туризм багытында адистерди даярдоо эң маанилүү багыттардан болуп эсептелет. Азыркы учурда Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебибиз бар. Ушул мектебиз абдан ийгиликтүү болууда. Студенттерибиз жылыда Түркиянын эң алдыңкы туристтерди тарткан

да жаштарга сапаттуу билим берүүнү мындан да арттыруу үчүн кандай аракеттерди көрсөздөр?

– Азыр университеттин керектүү курулуштарын куруп бүткөнү калдык. Алардын ичинде студенттердин жатаканасынан баштап, окуу, дене тарбия жана спорт, саламаттыгы сактоо кызматтарын көрсөтүүгө бардык шарттар каралган. Мындан ары сапатыбызды дагы жогорулатыш үчүн алдыга койгон максаттарыбыз бийик.

дарын тартууну тапшырды. Эгерде алардан Кыргызстанга келип, Кыргыз-Түрк "Манас" университетинен иштей турган болушса, айлык маянасын чечип, илимизилдөө иштерин жүргүзүүнө жакшы шарттарды түзүү каралууда.

– Быйыл Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин ачылганына жыйырма жыл болуп отурат. Ушул артыкка окуу жайдын Түрк дүйнөсүнө кошкон салымын айтып берсеңиз?

– Советтер Союзу тарагандан кийин түрк тилдүү мамлекеттердин ичинде эски байланыштарды чыңдоо, экономикалык-социалдык,

Кыргыз-Түрк "Манас" университетинин биринчи проректору, профессор Асылбек КУЛМЫРЗАЕВ:

“Биздин бүтүрүүчүлөр 20дан ашык мамлекетте ийгиликтүү иштеп жатышат”

– Асылбек Атамырзаевич, быйылкы жылы Европанын тошмий өндүрүшүк палатасы дүйнөдөгү жогорку окуу жайлардын сапатын изилдегенде Кыргыз-Түрк "Манас" университетин дүйнөдөгү 200 эң мыкты жогорку окуу жайдын катарына киргизди. Мындай кадыр-баркка жеткирген артыкчылыгыңыздар эмнеде?

– Дүйнөдөгү жогорку окуу жайлардын рейтингин түзгөн бул Европалык уюм негизинен окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн сапаты жана ошол бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыз кылган мекемелеринин жетекчилеринин пикирине карата ушундай жыйынтык чыгарат. Ушул рейтингде биздин бүтүрүүчүлөрдүн билиминин деңгээли жана кесипкөйлүгү боюнча татыктуу орунга жетишти. Мунун негизги себеби окутуунун сапатынан, атап айтканда университеттен алган теориялык билимди мекемелерде практика учурунда айкалыштырууда көрүнөт. Мисалы, 300дөн ашык студент окуу жайдын колдоосу менен жылыда Түркияда алдыңкы мекемелерде иштеп жакшы тажрыйба алышат. Ушундай шартта өткөрүлгөн практика бүтүрүүчүлөрдүн жумуш таап кетишине жакшы жардам болот.

– Жылдан-жылга университетке тапшыргандардын саны артып жатканы айтылууда. Сиздин оюңузча буга эмне себеп?

– Туура айтасыз, биздин окуу жайдан окууну каалагандардын саны артып жатат. Мунун эң биринчи себеби, сапаттуу Батыш моделинде билим алуу өбөлгө болуп,

окутуу программаларыбыздын учурдун талабына жооп бергендиги жаш адистерге билим алган кесибинде жумуш таап кетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Буга кошумча биздин бүтүрүүчүлөр эң кеминде 3 тилде эркин сүйлөшөт. Мындан сырткары университетте окутуу акысыз. Окуучулар өзүнүн күчү менен гана окууга өтүп окушат. Аны менен бирге окутуучуларыбызга да талап катуу. Бул коррупциянын болбошуна жакшы өбөлгө түзөт.

– Окуу жай бул аралыкта 14-жыл бүтүрүүчүлөрдү уядан учуруп чыгарды. Ушун мезгилде канча жаштар билим алып чыгышты жана алардын кийинки тагдырынан кабарыңыздар барбы?

– Бүгүнкү күндө 3 миңден ашык бүтүрүүчүлөрдү уядан учурдук. Университеттин кызматын баалаган эң негизги көрсөткүч – окууну бүтүрүп кеткендердин кийинки турмушуна сөзсүз түрдө көз салып туруу. Андыктан бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясы жылына эки жолу жолугушууларды өткөрүп турат. Чет өлкөдө иштеп жатышкан



Биздин билимдүүлөр

эс алуучу жайларында практика өтүшөт. Анткени алар ошол жерден квалификациясын жогорулатышып, жаңы технологияны, ыкмаларды үйрөнүшөт. Азыр Кыргызстандын чоң мейманкаларында менеджер болуп иштеп жаткан бүтүрүүчүлөрүбүз дагы бар.

– Билим берүүдө сапат биринчи орунда турат эмеспи. Алды-

Учурда Кыргызстандан эл аралык тажрыйбага ээ, чет жак менен байланыш түзө алган, чет тилде сүйлөй билген жаш адистерди жетиштүү таба албай жатабыз. Буга аракеттибиз күч. Бизге университеттин жогорку органы болгон Камкорчулар кеңеши чет өлкөдө доцент, профессор болуп ийгиликтүү иштеп жүргөн Кыргызстандын жаран-

маданий өнүгүүбүздү колдоо үчүн Кыргызстанда Кыргыз-Түрк "Манас" университети түзүлдү. Университетте ар кыл улуттун өкүлдөрү келип, окуй баштаганы биринчи жетишкендик болду. Мисалы, Алтай, Хакасия, Тува, Афганистан, Иран, Кытай ж.б. өлкөлөрдөн түрк тилдүү жаштар келип, батыш үлгүсүндө, жаңы системадагы бир окуу жайда билим ала башташты. Бул сөзсүз өзүнүн жемишин берет.

– Университеттин 20 жылдыгын кичинен белгилейсиздер?

– Келерки жылдын жаз айларында белгилөөнү болжол жатабыз. Себеби, окуу жайыбыздын 20 жылда жетишкен ийгиликтери абдан зор. Мисалы, дүйнөлүк стандарттагы студенттик шаарчабыз курулуп бүтүүдө. Ал жердеги жаңы имараттардын расмий ачылыштарына да жасайбыз. Бир эле окутуу эмес, анын ичинде маданий иш-чараларыбыз көп. Мунун ичинде Түрк дүйнөсүнө таандык болгон инсандардын, жазуучулардын чыгармаларын жарыялап жатабыз. Андан тышкары эл аралык долбоорлор бар. Аларды салтанатуу түрдө атайын жыйында Кыргызстанга жана жалпы дүйнөгө бийдиребиз.

Университет алган сыйлыктар

